



ТОКТОМ
ПОСТАПОВЛЕНИЕ

19.01.2024-жыл №10

Кен-Арал айылы

Аксакалдар сотунун иш Регламентин бекитүү жөнүндө

Кен-Арал айыл аймагынын Аксакалдар сотунун иш регламентин бекитүү жөнүндө аксакалдар сотунун төрагасы А.Орозбаевдин сунушун угуп жана талкуулап, Кен-Арал айылдык аймактык кенешинин VIII чакырылышынын 1-сессиясы токтом кылат:

1. Кен-Арал айыл аймагынын Аксакалдар сотунун иши бөюнча Регламенти тиркемеге ылайык бекитилсін.
2. Аксакалдар сотунун төрагасы А.Орозбаевге аксакалдар сотунун Регламентине ылайык иш алып баруу жагы милдеттендірилсін.
3. Бул токтомду көзөмөлдөө жагы айылдык Кенештин туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага



Б.Төкөнов

Кен-Арал айылдык

Кенешинин

19.01.2024 -жыл

№ 10 токтомуиа тиркеме

Бакай-Ата районуна караштуу Кен-Арал айыл аймагынын Аксакалдар сотунун

РЕГЛАМЕНТИ

I глава. Жалны жөбөлор

Аксакалдар сотунун ушул регламенти Кыргыз Республикасынын «Аксакалдар сөттөрү жөнүндө» Мыйзамыпа (мындан ары – Мыйзам) ылайык иштелин чыгылды жана Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын аймагында түзүлүүчү аксакалдар сотторунун ишмердүүлүгүн уюштурууцу жана ыйгарым укуктарын ишке ашыруунун тартибин жөнгө салат.

Аксакалдар соттору - булар ыктыярдуу баштальштарда жана шайлануучулук жана өз алдынча башкаруу негизинде түзүлүүчү, белгиленген тартипте сот, прокурор, кылмыш иштерин кароо укугуна ээ башка укук коргоо органдары жана алардын кызмат адамдары тарабынан Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык жөнөтүлүүчү материалдарды, ошондой эле жарандардын ортосундагы талаш-тарыштар боюнча иштерди Мыйзамда белгиленген учурларда жана тартипте кареону жүзөгө ашырууга чакырылган коомдук органдар.

Аксакалдар сотторунун мүчөлөрү жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү тарабынан шайлапышат жана жергиликтүү кенештин сессиясында бекитилишет.

Аксакалдар соттору жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн жашаган жери боюнча Мыйзамда жана ушул регламентте караган принциптер жапа эрежелер түзүлүштөт жана жергиликтүү кенештен эсептик каттоодон өтүштөт.

Аксакалдар соту өздөрүнүн аты жазылган, каттоо тууралу күбөлүктүн негизинде жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан берилген мөөргө ээ.

Аксакалдар сотторунун укуктук негизин Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси, Кыргыз Республикасынын Жазык кодекси, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекси (Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодекси, Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодекси), Кыргыз Республикасынын «Аксакалдар соттору жөнүндө» Мыйзамы түзөт.

Кыргыз Республикасынын «Аксакалдар соттору жөнүндө» Мыйзамын, башка ченемдик укуктук актыларын, ушул регламентти жетекчиликке альшат.

Аксакалдар сотунун ишмердүүлүгүнүн мөөнөтү бүткөндө алар карагап иште боюнча материалдар, эсептик каттоо тууралу күбөлүгү жана мөөрү жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органына өткөрүлүн берилет.

Ушул Регламентте колдонулган терминдер.

Аксакалдар сотунун мүчөсү – Кыргыз Республикасынын жарапдыгын алгап, элүү жашка чыккан, бүткөн жалпы орто билимге ээ, көрсөтүлгөн жерде беш жылдан кем эмес жашаган, соттуулугу жок, айылдардын, шаарчалардын жана шаарлардын калкынын арасында урмат-сыйга жана кадыр-баркка ээ, ишкердик жана адеп-ахлаттык сапаттары боюнча аксакалдар сотторунун алдына коюлган милдеттерди аткарууга жөндөмдүү адам.

Аксакалдар сотунун мүчөсүн чыгарып салуу - талаштырылган тарааптардын жакын тууганы болсо, ошондой эле соттун мүчөсү иштин жыйынчына кызыктар деп эсептөөгө негиз берген башка жагдайлар болсо аксакалдар сотунун мүчөсүн ишти (материалдарды) кароого катышуудан четтетүү.



Аксакалдар сотунун отуруму – курамында аксакалдар сотунун бардык курамынын үчтөн экисинен кем эмес мүчөсү, тараптар жана ишке катышып жаткан башка адамдар катышкан, олуттуулугу боюнча ишти (материалдарды) кароо боюнча отуруму.

Тарап – жабырлануучу же жоопкер.

Аксакалдар сөтүнүн чечими – ишти олуттуулугу боюнча чечүү тууралуу аксакалдар сотунун жазуу жүзүндө чыгарылган токтому.

Таасир көрсөтүү чарасы – ишти (материалдарды) кароонун жүрүшүндө күнөөлүлүгү аныкталган адамга карата аксакалдар сөтү тарабынан чыгарылган жаза.

Аксакалдар сөтү жылына 1 жолу – июль айында бүт курамы менен каникулга тарайт жана ингерди материалдарды кабыл албайт, карабайт.

II глава. Аксакалдар сотторун уюштуруу тартиби

2. Аксакалдар сотун шайлоо боюнча жергиликтүү жамааттын чогулушу жергиликтүү жамааттын өкул болун шайланган мүчөлөрүнүн катышуусу менен өткөрүлөт. Өкүлчүлүктүн нормасын жергиликтүү кеңеш жана чогулуштун демилгечилери менен макулдашшуу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы аныктайт.

3. Аксакалдар соттору 5тен кем эмес жана 9дан ашык эмес адамдардын курамында шайланат, ошону менен бирге алардын саны милдеттүү түрдө так эмес болууга тийиш. Аксакалдар сөтүнүн мүчөлерү жергиликтүү жамааттын өкүлчүлүктүү чогулуштарында ачык добуш берүү менен уч жылдык мөөнөтке шайланышат. Чогулушка катышкандардын көпчүлүк добушун алган таланкерлер соттун курамына шайланды ден эсентелинет.

4. Мыйзамдын 10-беренесинде көрсөтүлгөндөй, аксакалдар соттору эреже катары айылдык аймакта бир калктуу копушта - бир аксакалдар соту, болбосо бир айыл өкмөтүндө - бир аксакалдар соту, шаарларда тургуидардын саны бөюнча ар бир 25 минден адамга - бир аксакалдар соту, кичи райондору жана жаңы турак-жай конуштары бар шаарларда - тургундардын сапына карабастан бир кичи район (бир жаңы турак-жай конушу) - бир аксакалдар соту принциби боюнча түзүлөт.

5. Аксакалдар сотторун шайлоо боюнча чогулуш төмөнкүдөй тартипте жүргүзүлөт:

5.1. Аксакалдар сотторун шайлоо боюнча чогулуш жарандардын демилгеси боюнча өткөрүлгөн учурда, чогулуш өткөрүүдөн бир жарым ай мурда демилгечи топ чөгулушту өткөрүүнүн датасын, убактысын жана ордун жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысы менен макулдашат. Тиешелүү аймакта жашаган жарандарды шайлөө күнү жөнүндө кабарландыруу жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы (айыл башчысы, муниципалдык аймактык башкарма) тарабынан чогулуш болордон бир ай мурда жүргүзүлөт. Аксакалдар сотун шайлөө боюнча чогулуш өтөрү тууралуу кабарлоо кечөлөргө, үйлөргө жана подъезддерге кулактандырууларды илүү, өз алдынча башкаруунун аймактык органдарынын (ТОС) активи, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын (айыл башчысы, муниципалдык аймактык башкарма) кызматкерлеринин көчөлөрдү жана үйлөрдү кыдырып айттуусу аркылуу ишке ашырылат.

Аксакалдар сотунун мүчөлүгүиө талапкерлер Мыйзамда аныкталган талаптарга жооп бериши керек жана калктуу копуштун аймагын толук камтуу менен жергиликтүү өз алдынча башкаруунуп аткаруу органы аныктаган чөлкөмдүк бөлүктөрдүн (квартал, көчө жана үйлөрдүн тобу) ар биринен көрсөтүлүшү керек.

5.2. Жергиликтүү жамааттын өкул болуп шайланган мүчөлөрүнүн катышуусу менен өткөрүлгөн чогулушун чогулушта катышын жаткан жашоочулардын ичинен жөнөкөй көпчүлүк добуш менен шайланган чогулушту берегасы жаңа катчысы алып барат.

5.3. Аксакалдар сотун шайлоо бөюнча иштүүштү өткөрүү учун жергиликтүү жашоочулардын керектүү саны чогулбаган учурда, чогулдуу өткөрүү ушул күнгө карата 15 күндөн ашык эмес белгилүү бир мөөнөткө кеторулат.

5.4. Аксакалдар сотунун мүчөлөрүн шайлоо боюнча чогулушту өткөрүү үчүн жергиликтүү жашоочулардын керектүү саны кайрадан чогулбаган учурда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы аймактын коомчулугунун (кварталдык же үй комитети, аялдар жана жаштар кенеши, ардагерлер кенеши ж.б.) өкүлдөрү менен бирдикте тиешелүү аймактын жашоочуларынын ичинен аксакалдар сотунун мүчөлүгүнө талапкерди көрсөтөт жана бекитүү үчүн жергиликтүү кенешке сунуштайт.

5.5. Жергиликтүү жамааттын чогулушунда шайланышкан аксакалдар сотунун мүчөлөрүн бекитүү жөнүндө жергиликтүү кенештин токтомунун долбоорун жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы – айыл өкмөтү жана шаардын мэриясы даярдаш жергиликтүү кенештин кароосуна киргизет. Токтомун долбоору шайланышкан аксакалдар сотунун мүчөлөрүн чакыруу менен жергиликтүү кенештин жакындык сессиясында каралат жана бекитилет.

5.6. Аксакалдар сотунун мүчөлөрү бекитилгенден кийин 7 календарлык күндүн ичипде алар тарабынан өз курамынан аксакалдар сотунун төрагасы жана катчысы шайланат. Аксакалдар сотунун төрагасын жана катчысын шайлоо боюнча аксакалдар сотунун отуруму ага аксакалдар сотунун курамы толугу менен катышканда ыйгарым укуктуу ден эсептелинет.

Аксакалдар сотунун ишмердүүлүгүн анын төрагасы жана катчысы уюштурушат.

6. Аксакалдар сотун каттоодон откөрүү төмөндөгүдөй тартилте жүргүзүлөт:

6.1. Мыйзамдын 11-беренесинде жана ушул регламентте көрсөтүлгөн талаптарга ылайык шайланган аксакалдар сотунун төрагасы аксакалдар сотун каттоодон өткөрүү тууралуу жергиликтүү кенештин төрагасынын наамына арыз менен кайрылат.

6.2. Мыйзамдын 12-беренесинде жана өзүнүп регламентинде көрсөтүлгөн тартилте жергиликтүү кенеш жаңыдан түзүлгөн аксакалдар сотун эсепке алуу каттоосунан өткөрөт, (Кыргыз Республикасынын Жогорку соту) жергиликтүү кенеш бекиткөн үлгүдөгү аксакалдар сотунун мүчөлөрүнүн күбөлүгүн, каттоо күбөлүгүн берет.

6.3. Мурда түзүлгөн аксакалдар сөтү кайрадан эсенке алуу каттоосунан өткөрүлбөйт жана ага каттоо күбөлүгү берилбейт.

7. Мыйзамдын 14-беренесинде каралган аксакалдар сотунун мүчөсүн терс жүйөөлөр боюнча сотун курамынан чыгаруу жана чакырып алуу жөнүндө ченемди ишке ашыруу төмөндөгүдөй тартилте жүргүзүлөт:

7.1. Ал чөлкөмдөн терс жүйөөлөр боюнча сотун курамынан чыгаруу/чакырып алуу жөнүндө маселе көтөрүлүн жаткан аксакалдар сотунун мүчөсү шайланган тиешелүү аймактагы (тиешелүү калктуу конуштагы) жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү жергиликтүү кенешке анын жүктөлгөн милдеттерди аткара албоосун, же татыксыз жүрүм-турумуп, укук бузуларды жана аксакалдар сотунун мүчөсүнүн наамыпа ылайық келбegen башка жоруктарды жасоосун бышыктаган фактыларды жана/же документтерди беришет. Алар сотун курамынан чыгарылын жаткан мүчөнүн ордуна өздөрүнүн аймагынан көрсөтүү үчүн жаңы таланкерди сунуштай альшат.

7.2. Аксакалдар сотунун мүчөсүн мөөнөтүнөн мурда курамдан чыгаруу/чакырып алуу тууралуу чечим тиешелүү жергиликтүү кенештин сессиясында кабыл алынат.

7.3. Бишкек жана Ош шаардык кенештеринип сессиялары аксакалдар сотунун мүчөсүн бекитүү жана курамдан чыгаруу боюнча өздөрүнүн ыйгарым укуктарын тармактык (профилдик) туруктуу комиссиясына өткөрүп берүүгө укуктуу.

7.4. Курамдан чыгарылган аксакалдар сотунун мүчөсүнүн ордуна жаңы мүчөнү шайлоо Мыйзамдын 11-беренесинде, ушул регламенттин 5-, 6, 1-6, 3-пункттарында көрсөтүлгөн тартилте жүргүзүлөт.



III глава. Аксакалдар сотторунда иштерди (материалдарды) кароөгө даярдөөнүн жана қароонун тартиби

8. Аксакалдар соттору Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси, Кыргыз Республикасынын Жазык кодекси, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекси (Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодекси, Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодекси), Кыргыз Республикасынын «Аксакалдар соттору жөнүндө» Мыйзамы менен аныкталган иштерди (материалдарды) карашат.

9. Аксакалдар сотторунда келин түшкөп иштерди (материалдарды) кабыл алуу темендөгүдөй тартипте жүргүзүлөт:

9.1. Аксакалдар сотторупун кароосуна келип түшкөн бардык материалдар (иштер жана арыздар) келип түшкөн күнү зарыл маалыматтарын көрсөтүү менен атайын журналга катчы же төрага (же атайын кыска мезгилге бекитилген соттун мүчөсү) тарабынан катталат.

Аксакалдар сотунун иш кагаздарын жүргүзүү

9.2. Аксакалдар сотунда кабыл алынган материалдарды (иштерди) эсепке алуу, материалдар боюнча кабыл алынган чечимдер, аксакалдар сотунда иштерди (материалдарды) кароого катышшуу учун адамдарга жиберилген кабарламалар, ж.б. маселелер боюнча журналдар жүргүзүлөт.

9.3. Журналдардын барактары номурланат, көктөлөт жана мөөр менен бекитилет.

9.4. Журналдарды жана иштерди (материалдарды) сактоонун мөөнөтү үч жыл жана бул мөөнөт өткөндөн кийин алар тизим (онись) боюнча айыл өкмөтүнө, мэрияга (муниципалдык аймактык башкармалыкка) өткөрүлүп берилет.

9.5. Кабыл алынган материалдарды эсепке алуу журналы ички колдонуунун документи болуи эсептелет жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралгандан башка учурларда аксакалдар сотунун төрагасынын уруксатысыз өткөрүлүп берилбейт же колго берилбейт.

9.6. Журналдарды жүргүзүү жана сактоо, аларга жазылуучу маалыматтардын өз убагында жазылышы жана ишенимдүүлүгү учун аксакалдар сотунун катчысы жоопкерчилик тартат.

9.7. Аксакалдар сотунун ишмердүүлүгүндө иш кагаздарын жүргүзүүгө жалны жетекчилик анын абалы учун жоопкерчилик тартуучу соттун төрагасы тарабынан ишке ашырылат.

12. Аксакалдар сотунун төрагасы жана мүчөлөрү келип түшкөн бардык иштерди (материалдарды) кароого даярдоодо милдеттүү түрдө ушул ишти кароо аксакалдар сотунун компетенциясына кирер-кирбесин, ушул ишти аксакалдар сотунун кароо мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруучу жагдайлар бар же жок экендигин, олуттуулугу боюнча ишти кароо учун андагы материалдардын жетиштүүлүгүн, соттун мүчөсүн соттун курамынан чыгаруу жөнүндө өтүнүчтүн (ходатайстонун) бар же жок экендигин аныкташат.

Аныктоонун жыйынтыгында аксакалдар соту ишти кароөнүн убакытын жана ордун дайындоо жөнүндө, же ишти кароо аксакалдар сотунун компетенциясына кирбеген учурда ишти кароого алуудан баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алат.

13. Соттун төрагасы, ошондой эле апын танышыруусу боюнча соттун мүчөсү ишти (материалдарды) кароо менен байлаиштуу арыздарды жана башка материалдарды текшерүүнү жүргүзөт, сөтко тартылган адамды, жабырлануучуну жана талап-тартыштын башка катышуучуларын колдо болгон материалдар менен тааныштырат, зарыл болгондо сотко тартылган адамды, жабырлануучуну, күбөлөрдү сурайт же алардан түшүнүк альшат.

Анын жыйынтыктары боюнча текшерүү жүргүзгөн адам корутунду жазат, анда иштин нукура жагдайы, жасалган жоруктун себентери, аксакалдар сотуна тартылган адам жөнүндөгү маалыматтар көрсөтүлөт.



14. Ишти (материалдарды) кароо 16 жашка чейинки адамдарга байланыштуу болгондо аксакалдар соту алардын мыйзамдуу өкүлдөрүн (ата-энесин, көзөмөлчүсүн, камкорчусун, алар жок болгондо-балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдын кызматкерлерин), алардын мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо учун ишти олуттуу кароо боюнча отурумдун убагы жана орду тууралуу кабарландырат.

15. Аксакалдар соту ишти (материалдарды) кароонун мөөнөтүн, убактысын, ордун дайындоону, сот отурумуша катыша турган адамдарды кабарлоону Мыйзамдын 16-17-беренелеринде көрсөтүлгөн тартипте аткарат.

IV глава. Аксакалдар сотторунун иштерди (материалдарды) кароосунун тартиби

16. Аксакалдар сотунун иши отурум түрүндө өтөт. Аксакалдар сотунун отурумунда иштер (материалдар) олуттуулугу боюнча каралат. Аксакалдар сотунун отуруму зарылчылыгына жараша, материалдардын келип түшүшүнө карата өткөрүлөт. Аксакалдар сотунун отурумун өткөрүүнүн мезгилдүүлүгү иштерди. Мыйзамда каралган мөөнөттөрдө кароону камсыз кылгандай болууга тийиш.

17. Аксакалдар сотунун отурумунда иштер коллегиалдуу – соттун төрагасынын жана мүчөлөрүнүн катышуусу менен каралат.

Аксакалдар сотторунун курамынын так эмес сандагы үчтөн экиси катышканда аксакалдар соту ишти кароого укуктуу. Отурумга катышып жаткан аксакалдар сотунун мүчөлөрү жуп санда болгондо жана алардын добушу теңме-тен (барабар) болгондо төраганын добушу чечүүчү болот.

Соттук отурумда ишти карап жатканда пайды болгон ар кандай маселелер аксакалдар сотунун мүчөлөрүнүн кончулук добушу менен чечилет.

18. Аксакалдар сотунун катчысы сот отуруму башталганга чейин паспортун же өздүгүн тактоочу башка документин текшерүү менен процесске катышуучулардын келип-келбекендигип тaktait жана төрагага кабарлайт.

19. Соттун төрагасы, ошондой эле анын тапшыруусу боюнча соттун бир мүчөсү аксакалдар сотунун отурумун ачат, соттун курамын, карала турган ишти (материалдарды) жарыялайт.

20. Иштер (материалдар) ишке тиешелүү тараптардын, зарылчылыгы болгон учурда, мыйзамдуу өкүлдөрдүн сөзсүз (милдеттүү) катышуусу менен каралат.

21. Аксакалдар сотунун мүчөлөрү ишти кароонун каалаган этабында таантардын өз ара кабыл алына тургай макулдашуусун кабыл алуу – бүтүмгө келүү менен жарашуу мүмкүндүгү бар экендигин таантардын эсине салып турарат.

22. Отурумду өткөрүүдө аксакалдар соту жабырлануучунун, анат жоопкердин түшүндүрмөлорүн угат. Процесске катышып жатышкан күбөлөр жана башка адамдар соттун мүчөлөрүнүн талабы боюнча иш боюнча аныкталууга жаткан, аларга белгилүү жагдайлар тууралуу маалыматтарды билдиришет.

23. Аксакалдар сотунун мүчөлөрү күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнөн сырткары иштеги башка далилдерди альшат жана талдап изилдешет.

V глава. Аксакалдар сотунун чечим чыгаруусу

24.1. Ишти (материалдарды) карап бүткөндөн кийин аксакалдар сотунун мүчөлору иштин бардык жагдайларын талдан чыгып, иш боюнча чечим чыгаруу учун отурум өтүп жаткан жерден катышуучуларды сыртка чыгарышпат же болбосо өздөрү башка жакка чыгышпат.

24.2. Аксакалдар сотунун чечими ишти кароого катышкан жагдайларын соттун мүчөлөрүнүн көпчүлүгүнүн добушу менен кабыл алынат. Чечимге макул болбоогон соттун мүчөсү өзүнүн өзгөчө пикирин айтат, жазат жана ал чечимге тиркелет.



25.1. Карапал иштердин жыйынтыгы боюнча протокол жана токтоту жазылат.

25.2. Аксакалдар сотунун токтому чечим түрүндө, жазуу жүзүндө чыгарылат. Аксакалдар сотунун чечими киришүү, баяндоо, жүйөө жана корутунду (резолютивдик) бөлүктөрүнөн турат.

25.3. Аксакалдар сотунун чечиминиң киришүү бөлүгүндө аксакалдар сотунун аты, чечимди чыгаруунун убагы жана орду, соттун, ишке катышкан адамдардын курамы, талаштын предмети же укук бузуунун мазмуну, ишти аксакалдар сотунда кароого тараңтардын макулдугу көрсөтүлөт.

25.4. Аксакалдар сотунун чечиминин баяндоо бөлүгүндө арыз ээсинин (доогердин) талантары, же болбосо укук бузуунун маңзызы, коюлган таланка каршы пикирдин жүйөөлөрү, ишке катышкан адамдардын түшүндүрмөлөрү көрсөтүлөт.

25.5. Аксакалдар сотунун чечиминин жүйөө бөлүгүндө аксакалдар соту тарабынан қаралған иш боюнча аныкталған жагдайлар, аксакалдар соту тыянак чыгарууда таянған далилдер, ишке катышкан адамдардың укуктары жана милдеттери, аксакалдар соту тигил же бул далилдерди четке какканда негиз болгон жүйөөлор, чечим чыгарууда аксакалдар соту шилтеме берген Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жан башка ченемдик укуктук актылары камтылат.

25.6. Корутунду бөлүгү каралған иш боюнча аксакалдар соту кабыл алған тыянакты, чечимге даттануунун тартибин жана чечимди аткаруунун мөөнөтүн камтууга тийиш. Корутунду бөлүгү аны аткарууда талаш чыкпагыдай так жана түшүнүктүү жазылышы керек.

25.7. Чечимге аны отурумда жарыялаганга чейин аксакалдар сотунун төрагасынын жана мүчелөрүнүн колдору коюлат.

25.8. Көнчүлүктүн чечими менен макул болбогон соттун мүчесү бул чечимге кол коюшу жана өзүнүн озгөчө пикириң жазуу жүзүндө баяндашы зарыл. Өзгөчө пикир ишти олуттуу чечүүнүн олуттуулугуна таасир этпейт, бирок ал чечимге тиркелет.

26.1. Мыйзамдын 28-беренесинде көрсөтүлгөндөй, аксакалдар сотунун чечими төмөндөгү таасир көрсөтүү чаralарынын бириң дайындоо менен же аңсыз кабыл алышыны мумкүн:

- а) эскертуү берүү;
 - б) жабырланган тараптан эл алдында кечирим суроого милдеттendirүү;
 - в) коомдук уяткаруу жарыялоо;
 - г) материалдык зыяндып ордун толтуруупу күнөөлүү таранка милдеттendirүү;
 - д) акчалай жазапул салуу.

Коомдук таасир көрсөтүү чааларынын жогоруда белгиленген тизмеси толук делип эсептeliнег жана аксақалдар соту тарабынан кеңири чечмеленүүгө жатпайт.

Кыскартуу:

жарашуу,

26.2. Таасир көрсөтүү чаralары аксакалдар соту тарабынан сотко тартылган адамдың күнөөсүнө ылайык жана өлчөмдүү түрдө, ушул маселеге тиешелүү мыйзамдардагы жана элдик адаттардагы ченемдерди эске алуу менен дайындалат.

26.3. Аксакалдар соту тарабынан жазанул салуу жөнүндө чечим чыгарылганда аксакалдар соту укук бузуучуга соттуи чечиминин көчүрмөсүн жана кабыл алынган формадагы жазапул квитанциясын берет.

27. Аксакалдар сотунун чечими · чечимде көрсөтүлгөн мөөнөттө аткарылууга тийиш. Аксакалдар сотунун катчысы чечимдердин аткарыльшына көзөмдүйлүк куралузуп турат.

28. Тараптар белгиленген мөөнөттө чечимди аткарбаган учурда Мыйзамдын 32-беренесинде көрсөтүлгөн тартилте аксакалдар соту мажбуrlап аткартууга, аткартуу баракчасын берүү жөнүндөгү арыз мепен райондук (шардым) сотко кайрылат

29. Мажбурулан аткартууга аткартуу баракчасын берүү жөнүндөгү арызга төмөндөгү документтер тиркелет:

- 1) аксакалдар сотунун чечиминин тиешөлүү түрдө күбөлөндүрүлгөн көчүрмесү;
 - 2) аксакалдар сотунун чечиминин аткарылбагандыгын тастыктоочу документтер;
 - 3) аксакалдар сотунун чечимин мажбурлап аткартууга аткартуу баракчасын берүү жөнүндөгү арыздын көчүрмөсүн башка тарапка жиберүүнү тастыктаган тапшыруу жөнүндө кабарлама же башка документ;
 - 4) арызга кол коюучу адамдын ыйгарым укуктарын тастыктаган ишеним кат же башка документ.

30. Райондук (шаардык) сот тарабынан аксакалдар сотунун чечимин мажбурлап аткартууга аткартуу баракчасын берүү Кыргыз Республикасынын Жаандык процескуалдык кодексинде аныкталган тартылте ишке ашырылат.

VI глава. Аксакалдар сөтторунуи башка органдар менен оз ара мамилеси

31. Аксакалдар соту айылдык кеңештен каттоодон өтүп, каттоо күбөлүгүн алгандан кийин 10 күн ичинде өзү жайгашкан райондун аймагындагы райондук сотко, райондук ички иштер бөлүмүнө каттоо күбөлүгүнүн көчүрмөсүн, аксакалдар соту тууралуу кыскача маалыматты тиркең кат жиберет.

32. Райондук (шаардык) сот:

Мыйзамдың 34-беренесине ылайык:

32.1. аксакалдар соттору менен байланыш жүргүзүп туроо, аларга усулдук жардам корсөтүүгө жана окууларды өткөрүп туроо жооптуу бир судьяны буйрук менен бекитет;

32.2. аксакалдар соту айылдык (шаардык) кенештен каттоодон өткөндөн кийин бир айдын ичинде жергиликтүү мамлекеттик администрация, же болбосо айыл өкмөтү, мэрия менен макулдашып, райондук (шаардык) ички иштер бөлүмүнүн жетекчилерин катыштырып, аксакалдар соттору үчүн нускамалык-усулдук семинар-кенешме өткөрөт;

32.3. кварталына бир жолу аксакалдар сотунун катынын негизинде (эгер келип түшсө) өз кеңесинде же жеринде жолугушуу откөрүн, каттагы маселелер боюнча кыскача оозеки (зарыл болгон учурда жазуу жүзүндө да) түшүндүрмөлөрдү берет;

32.4. аксакалдар сотунун тәрагасының отурумда кароо үчүн иштерди (материалдарды) изилдөөсүнүн жүрүшүндө аны тоскоолдуксуз кабыл альшат жана ага зарыл жардамдарды көрсөтүштө;

Мыйзамдын 32-беренесине ылайык:

32.5. аксакалдар соту кайрылган учурда аксакалдар сотунун чечимин мажбурлап аткартуу буюнча зарыл көмөктөрдү көрсөтүшөт.

33.1. Аксакалдар соту кварталына бир жолу:

- райондук сотко иштерди (материалдарды) карат чечим чыгаруудагы укук колдонуунун түшүнүксүз маселелери боюнча;

- райондук ички иштер бөлүмүнө сот отурумдарыңа күнбазынан көзбүзгөн жоопкерлерди алыш келүүнүн, сот отурумунда коомдук тартиппи камсыз кылуунун абалы боюнча, сотто каралган иштер (материалдар) боюнча (маалымат);



- айыл өкмөтүнө калган бардык маселелер, анын ичинде соттун ишмердүүлүгүн материалдык-техникалык жактан қамсыздоонун маселелери, сотто каралган иштер (материалдар) боюнча (маалымат);

кагтарды жиберет.

34. Аксакалдар сотуна райондук сот тарабынан көрсөтүлүүчү усулдук жардам төмөндөгү маселелерди түшүндүрүүнү камтыйт:

1) аксакалдар сотунун иштерди (материалдарды) кароого даярдоо боюнча аракеттерин (башкача айтканда келип түшкөн арыздарды текшерүү, жабырлануучуларды, күбөлөрдү суроо, аксакалдар сотуна тартылып жаткан адамдын өздүгү тууралуу маалыматтар ж.б.у.с.);

2) аксакалдар соту тарабынан иштерди (материалдарды) кароонун тартибин, кароонун мөөнөттөрүн;

3) сот отурумунун протоколун жүргүзүүнүн (процессуалдык форма) жана иш боюнча чечим кабыл алуунун, ошондой эле аксакалдар сотунун чечимине даттануунун тартибин;

4) аксакалдар сотунун ишмердүүлүгүнүн ченемдик укуктук актыларын түшүндүрүүнүн;

5) аксакалдар соту тарабынан укук бузуулар жөнүндө иштерди кароонун жана жаза берүүнүн тартибин.

35. Райондук (шаардык) ички иштер бөлүмү:

35.1. өзүнүн буйругу менен аксакалдар соттору менен иштоөгө жоонтуу кызматкерлерди, анын ичинде милициянын участкалык инспекторлору бекитет;

35.2. кварталына бир жолу аксакалдар сөтүнүн катынын негизинде (эгер келип түшсө) өз көнсесинде же жеринде жолугушуу өткөрүн, каттагы маселелер боюнча кыскача оозеки (зарыл болгон учурда жазуу жузүндө да) түшүндүрмөлөрдү берет.

36. Мыйзамдын 17-беренесине ылайык, аксакалдар сотунда катышуусу зарыл болгон адамдарды (укук бузуучуларды, жоопкерлерди, күбөлөрдү, зарыл болгон учурларда, арыз ээлерин) отурумга чакыруу, зарыл болгон учурда мажбурлан алыш келүү, отурумда коомдук жана укуктук тартилти камсыз кылуу милициянын аймактык ыйгарым укуктуу өкүлү аркылуу жүргүзүлөт.

37. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы (айыл өкмөтү, мэрия):

а) жергиликтүү кеңеш эсепке алуучу каттоо жүргүзгөндөн кийин аксакалдар сотуна анын аты жазылган мөөр берет;

б) аксакалдар сотунун мүчөлөрүн шайлоо жана өз ишмердүүлүгү жөнүндө отчет берүү боюнча жергиликтүү жамааттын мүчөлорүнүн чогулуштарын өткөрүүгө аксакалдар сотуна көмөк көрсөтөт;

в) аксакалдар сотунун ишмердүүлүгүнө тиешелүү өзүнүн чечимдери жана жергиликтүү кеңештин токтомдору менен аксакалдар сотторунун төрагаларын тааныштырууну жүргүзөт;

г) аксакалдар сотуна иш кагаздарын сапаттуу жүргүзүүгө жардам көрсөтөт;

д) зарыл болгон учурда аксакалдар сотунун иш кагаздарын басып жана чыгарып берүүгө жардам берет;

е) айыл өкмөтүпүн буйругу менен аксакалдар сотунун отурумдарын өткөрүү үчүн имаратты (имараттын ичиндеги бөлмөнү) түрүктуу бекитип берет (ылайыгы келсе коомдук алдын алуу борбору менен бириктирсе болот);

ж) аксакалдар сотунун отурумуна катышуусу зарыл болгон адамдарды, аксакалдар соту менен макулдашуу боюнча, өзүнүн кызматкерлерин макеме-ишканалардын кызматкерлерин чакырууга жана катыштырууга көмөк көрсөтөт,



3) аксакалдар сотунун ишмердүүлүгүнүн мөөнөтү аяктаганда жана аксакалдар сотунун етүнүчү боюнча андан башка учурда аксакалдар сотунун документтерин кабыл алат жана сактап турат.

38. Аксакалдар соту каралган иштердин (материалдардын) статистикалык эсебин жүргүзет жана жыл сайын жылдык статистикалык отчетун тиешелүү жергиликтүү кенешке жана райондук (шаардык) сотко жөнөтөт.

39. Аксакалдар соту жылына бир жолудан кем эмес өз ишмердүүлүгү тууралуу жергиликтүү жамааттын чогулуштарында, конференцияларында же өзүн каттоодон өткөргөн жергиликтүү кенештин сессиясында (тиешелүү туруктуу комиссиясынып отурумунда) отчет берет.

VII глава. Аксакалдар сотторун материалдык-техникалык жактан камсыз қылуу

40.1. Аксакалдар сотторунун ишин материалдык-техникалык жактан камсыз қылуу жана аксакалдар сотторунун мүчөлөрүн акчалай сыйлоо темөнку каражаттардын эсебинен жүзеге ашырылат:

- а) жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын эсебинен;
- б) аксакалдар соту салган жазапулдардан түшкөн каражаттардын эсебинен;

в) ар кандай юридикалык жактардан жана жарандардан спонсорлук жардам иретинде түшкөн, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган, каражаттардын эсебинен;

г) жергиликтүү кенеш, айыл өкмөтү тарабынан түзүлгөн (табылган) бюджеттен сырткаркы акчалай жана материалдык каражаттардын, төлөмдүк жана башка женилдиктердин эсебинен.

40.2. Аксакалдар соту кварталына бир жолу казыналыктын райондук (шаардык) бөлүмү менен атайын эсепке түшкөн жазапулдар боюнча текшерүү (сверка) жүргүзүп турат.

40.3. Аксакалдар соту салган жазапулдардан түшкөн каражаттардын 70 пайызы аксакалдар сотунун төрагасы менен макулдашылган айыл өкмөтү, түзгөн жетега ылайык аксакалдар сотуна бөлүнүп берилет.

